

Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь

№95-мектеп гимназиясынын илимий-методикалык кеңеши жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жобо

1.1 Илимий-методикалык кеңеш - мектептин жамаатынын тажрыйбалуу, алдыңкы мугалимдеринен турган, мектепти илимий негизде өзгөртүүгө умтулуп, окуу процессин илимий-методикалык камсыздоо маселелери боюнча мугалимдерди бириктирген, коомдук орган болуп саналат. Билим берүү уюмунун илимий-методикалык кеңешинин негизги максаттары жана милдеттери

2.1. Илимий-методикалык кеңештин максаты - мугалимдердин, методикалык бирикмелердин, чыгармачыл мугалимдердин топторунун натыйжалуу иштөөсү үчүн шарттарды түзүү.

2.3. Мектептин илимий-методикалык кеңешинин негизги функциялары:

Илимий-методикалык кеңеш:

- илимий, методикалык жана эксперименталдык иштердин планын иште чыгат;
- мугалимдерге, усулдук бирикмелердин жетекчилерине кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;
- мектептин стратегиялык документтерин иштеп чыгууну, экспертизадан өткөрүүнү уюштурат (өнүгүү программалары, билим берүү программалары, сабактын планы жана башка документтер) жана окуу процессин жакшыртууда мектепти өнүктүрүүнүн негизги багыттарына ылайык сунуштарды киргизет ;
- илимий-методикалык иштин абалын жана натыйжалуулугун талдайт;
- мектептеги инновациялык ишмердүүлүктү баалоо, уюштуруу, ишке ашыруу ыкмаларын иштеп чыгат жана макулдашат;
- мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү боюнча максаттуу ишти уюштурат;
- илимий долбоорлордун жүрүшүнө жана натыйжаларына байкоо жүргүзөт;
- мектептеги инновациялык процесстерди камсыз кылуу боюнча сунуштарды киргизет;

3. Илимий-методикалык кеңештин курамы

3.1. Илимий-методикалык кеңештин курамына төмөнкүлөр кирет: мектептеги билим берүү процессинин башкаруу кызматкерлери; усулдук бирикме жетекчилери; ишмердуулугунун багыттары боюнча мугалимдердин чыгармачыл топторунун өкүлдөрү.

4. Илимий-методикалык кеңештин жетекчилиги

4.1 Мектептин илимий-методикалык кеңешин директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары же усулдук иштер боюнча директордун орун басары башкарат.

5. Илимий-методикалык кеңештин ишин уюштуруу

5.1. Илимий-методикалык кеңештин отурумдары анын биринчи отурумунда бекитилген планга ылайык окуу жылынын ар бир чейрегинде бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

5.2 Окуу жылынын аягындагы отурумда илимий-методикалык иштердин жыйынтыктары чыгарылып, анын кийинки окуу жылына карата иш багыттары аныкталат.

5.3. Ар бир илимий-методикалык кеңештин отурумунда протокол жүргүзүлөт.

5.4. Катчы илимий-методикалык кеңештин биринчи отурумунда протокол түзүү үчүн шайланат.

5.5. Илимий-методикалык кеңештин ишмердүүлүгү тууралуу мектептин педагогикалык кеңешинде отчет берилет.